

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ
КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА
УЛУТТУК КОМИССИЯ



КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЖАЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

(Соңку редакциясы)

БИШКЕК
«ПОЛИГРАФБУМРЕСУРСЫ» – 2019

УДК 811.51
ББК 81.2Ки
К 97

Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында жарык көрдү.

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата чыгарылды.

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери: Соңку редакциясы/Кырг. Респ. Президентине караштуу Мамл. тил б-ча улут. комис. 2-бас. – Б.: 2019. – 32 б.

ISBN 978-9967-14-160-5

Бул китепче жалпы окурмандарга, анын ичинен билим берүүдө, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө, басма иштеринде жана башка кыргыз тилинде жазуу иштерин жүргүзүү талап кылынган мекемелерде колдонуу үчүн сунуш кылынат.

Орфографиялык эрежелер Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жактырылган.

Китеп акысыз таратылат.

К 4602020400–19

УДК 811.51
ББК 81.2Ки

ISBN 978-9967-14-160-5

© КРнын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссия, 2013, 2019
© Полиграфбумресурсы, 2019

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ГИМНИ

Сөзү: Сейит Алтымышовдуку
Музыкасы: Бакыт Алишеровдуку
(2006-жылы 25-мартта кабыл алынган)

Тил жаралып Көкө Теңир таңынан,
Адамзаттын дөөлөтүнө буйруган.
Адам деген түп сөзүнөн элимдин,
Кыргыз тили ай-ааламга жаңырган.

Кайырма: Кыргыз тили – жүрөгүм,
Манас ата туу туткан.
Кыргыз тили – Мекеним,
Менин өлкөм – Кыргызстан!

Мекен тили – Ата журттун кареги,
Биримдиги, күч-кубаты, тиреги.
Мекен тили – куттуу кыргыз элимдин
Көкүрөктө согуп турган жүрөгү.

Кайырма: Кыргыз тили – жүрөгүм,
Манас ата туу туткан.
Кыргыз тили – Мекеним,
Менин өлкөм – Кыргызстан!

Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы,
Мекен тили – бак-таалайдын кутманы.
Мекен тили – кан жаныбыз, туубуз,
Ата журттун келечеги, ак таңы.

Кайырма: Кыргыз тили – жүрөгүм,
Манас ата туу туткан.
Кыргыз тили – Мекеним,
Менин өлкөм – Кыргызстан!

КИРИШ СӨЗ

1995-жылдын 7-мартында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп кабыл алынган кыргыз тилинин жазуу нормаларын толуктоо жана өркүндөтүү максатында КР Өкмөтүнүн токтому менен «Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин» толукталган жана такталган жаңы редакциясы (Өкмөт башчысы А. Жумагулов тарабынан) бекитилген эле (Кыргыз тилинин жазуу эрежелери. Бишкек, Кыргызстан, 1995).

Сунуш кылынган жаңы жазуу эрежелери шашылыш иштелип, илимий негизи так аныкталбай, баш аламандыкка алып келген үчүн элибизге колдонууга зыяндуу экендиги дароо эле сезилди. Орфографиябыздын негиз салуучусу профессор Х. Карасаевдин көзү тирүү кезинде жазганын элибиздин эсине сала кетели: «Орфографиянын бир эле эрежесин же алфавиттин бир эле тамгасын өзгөртсөк, окууда да, басма ишинде да аябаган чоң бүлүк түшөт... 1940-жылдан бери колдонулуп келген орфографиянын эрежесине өзгөртүү киргизүүнүн кандай зарылдыгы бар эле?! Мына ошол керексиз жаңы эреженин кесепетинен бүткүл орфографиялык сөздүктөрдү кайта бастырып чыгаруу керек. Бул сунуш – өтө эле зыяндуу сунуш». (Эркин тоо, 26-март, 1997-жыл).

Кыргыз алфавити 1940-жылы, кыргыз тилинин жазуу эрежелери 30-майда 1953-жылы кабыл алынып, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунда бекитилген эле. Ал экөөнүн иштелип чыгышында жана кабыл алынышында илимий негизи кылдат аныкталып жакшы иштелгени үчүн элүү жылдан ашуун кызмат кылды. Аны колдонуп элибиз илим-билимдүү, туташ сабаттуу болууга жетишти.

Кыргыз алфавити кириллицанын негизинде кабыл алынып жана жазуу эрежелерибиздин иштелип чыгыш башатында кыргыз тилинин такшалган таанымал тажрыйбалуу билермандары К. К. Юдахин, И. А. Батманов, А. Токомбаев, Ж. Шүкүров, Б. М. Юнусалиев, Х. Карасаевдер турушкан. Кийинчерээк Д. Исаев, Э. Абдулдаев, А. Турсунов, С. Давлетов, Р. Бекжанова, С. Үсөналиев, С. Ибраимов, А. Биялиев, Н. Абдесов, Т. Маразыков ж. б. тарабынан улам толукталып, өркүндөтүлүп отурган.

2002-жылдын 28-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны аркылуу бекиттирилген кыргыз тилинин орфографиясынын жаңы редакциясы коомчулукка, элдин интеллектуалдык чөйрөсүнө, илим-билим, таалим-тарбия жаатындагы адистерге, калың калайыкка сиңбей койду. Бул жөнүндө ушул күнгө чейин аягы тыйылбай келе жаткан сын-пикирлер, каалоолор, сунуштардын мазмуну айтып турат. Алты жыл бою кыргыз орфографиясынын жаңы редакциясынын дарегине багышталган, анын орунсуз жана ылайыксыз жоболоруна карама-каршы, талаш пикирлер сунушталган илимий-практикалык конференциялар Бишкекте, Ошто, Караколдо, жогорку окуу жайларынын базасында тынбай өтүп жатты. Кыргыз коомчулугунун орфографиянын жаңы редакциясына карата мамилесин «Кыргыз туусу», «Эркин тоо», «Кут билим», «Аалам», «Кыргыз руху», «Эне тили», «Кыргыз тили» сыяктуу гезиттердин беттеринде басылып чыккан макалалардан, пикир-

лерден окуп билсе болот. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга, Билим берүү жана илим министрлигине тынбай келип жаткан каттардын, кайрылуулардын тизмеси айтып турат. Ал эми эне тилдин жазуу эрежелерин иш жүзүндө колдонуу милдетин аркалап жүргөн жогорку жана орто окуу жайларынын окутуучуларынын, мектеп мугалимдеринин, басма сөз жана басма кызматкерлеринин жаңыланган орфографияга карата нааразычылыктарын басма сөздөн окуп, телерадиодон көрүп, угуп да келдик. Демек, жаңы редакциянын мазмунунда, анын кайсы бир жоболорунда тактап өтүүгө зарыл деп эсептелген мандем бар экени маалым болду. Натыйжада кыргыз тилинде жазган жана билим алган ар бир жарандын сабатына доо кетти. Калктын басымдуу көпчүлүгү туура жазуунун айрым жаңы эрежелерине ынанбай четке кагып, эски эреже (1953-жылдагы) менен жазып туруп алды. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы мурунку эрежелерди колдогондор, жаңычылдар жана өз билгениндей жазгандар болуп бөлүнүп, «алды-алдынан тал кармап» кетишти. Айрыкча мектеп окуучуларына «убал» болду. Окуучуну туура жазууга үйрөтүү, жат жазуу, баяндама жана дилбаян жаздыруу жана аларды текшерүү, каталар менен иштөө күндөн-күнгө оорлогон азапка айланып кеткендигин мугалимдер тастыктап айтып келишти.

Мына ушулардын бардыгы кыргыз тилинин колдонулушуна, өнүгүшүнө, ырааттуу жолго салынышына өз кедергисин тийгизбей койбосо керек. Айрыкча, кыргыз тили эгемен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин статусун алгандан баштап, адабий тилибиздин маселелерине (айрыкча орфографиясына) кылдат мамиле жасасак туура болмок.

Бүгүнкү түзүлгөн абал эмнеден келип чыкты?

2002-жылдагы орфографиянын жаңы редакциясы коомчулук тарабынан толук талкууга алынбагандыгын бүгүн өкүнүч менен моюнга алууга туура келет. Улуттук Илимдер академиясынын талкуусу, ага катышкан гана тилчилердин көз карашы кыргыз тилинин маанилүү маселелерин чечүүдөгү улуттук деңгээл деп түшүнүүнүн өзү калпыстык болгон. Эне тилдин маселелери (бул жерде орфографиясы) кыргыз элин, анын интеллектуалдык көрөңгөсүн – илимий кызматкерлерди, окумуштууларды, окутуучуларды, мугалимдерди, акын-жазуучуларды, түрдүү кесиптин ээлерин, катардагы эле жаранды кайдыгер калтырбаса керек. Дегиңкиси тилдин ээси эл, ал эми туура жазуу маселеси – сабаттуулук элдин маданий маанайынын күзгүсү эмеспи.

Ошентип кыргыз тилинин 2002-ж. кабыл алынган жазуу эрежелеринин жаңы редакциясы кандайдыр бир чөйрөнүн эрки менен же бийликтин кайсы бир өкүлдөрүнүн басымы менен кабыл алынып калгандай таасир калтырат.

Жогоруда айтылып кеткен абалдан улам жана Жогорку Кеңештин кайрылуусуна ылайык Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын

алдындагы атайын топтун аракети менен кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин жаңы редакциясына айрым түзөтүүлөр жана тактоо-толуктоолорду сунуш этүүгө туура келди. Бул редакцияда негизинен кыргыз тилинде туура жана сабаттуу жазуунун орчундуу маселелери (2002-ж.) ичине камтылып, 1953-жылдагы эрежелердин идея-мазмуну сакталды. Маселен:

1). «Кошмок сөздөрдүн бөлөк жазылышы» деген бапта (мурунку редакциянын 38-эрежесиндеги) «төмөнкү сөздөр өз ара биригип, лексикалашып кеткен себебинен бирге жазылышы керек» деп айтылса, соңку редакцияда «аларды өз алдынча колдонулуп жүргөн кошмок сөздөр катары ар бир компонентинин айрым-айрым жазылышы» сунушталды: **көз айнек, алп кара куш, таш бака, ай балта, тогуз кат, үч эм, кол жазма, басма сөз, ак көңүл, кара кер, чыгыш таануу, тил таануу ж. б.**

2). Географиялык татаал энчилүү аттар арасына дефис коюлуп, айрым-айрым жазылмак болду: **Ак-Сай, Чоң-Сары-Ой, Жети-Өгүз, Ысык-Көл, Ысык-Ата, Тору-Айгыр, Кара-Балта, Жалал-Абад, Кара-Үңкүр, Кум-Төр ж. б.** Мурунку редакциянын §-55–2 эрежеси боюнча бул сыяктуу сөздөр бирге жазылышы керек эле. Коомчулуктун бүйүрүн кызыткан дал ушул кошумчалар болгон.

Булардан тышкары интернационалдык жана орус сөздөрүн жазуунун салттуу принциби кайрадан калыбына келтирилди: бөтөлкө, көпөс, догдур, мүнөт, меш жана щёпка, цилиндр, плащ, асбест, артист ж. б.

Кыргыз мамлекети, анын интеллектуалдык коомчулугу эртеңки күндүн экономикалык, саясий-социалдык, рухий проблемаларын ачык айтып, аларды иштикүгү жолго коюп, жоопкерчиликтүү ишке ашыруунун жолун издөөдө. Бул асыл максаттын ажарын ачууда мамлекетибиздин ар бир жараны өзүнүн атуулдук милдетин аткарууда колдонулуп жүргөн алфавитибиз менен орфографиялык эрежелердин илимий негизин кылдат түшүнүү менен аяр, сак мамиле жасоо – ар бир адис тилчинин коом алдындагы милдети, жоопкерчилиги. Анын ишке ашышы жана колдонулушу коомчулуктун көзөмөлүндө болорун эскерте кетели.

1995-, 2002-жылдарда сунуш кылынган жазуу эрежелеринде орчундуу мүчүлүштөр кетирилгендиктен, элибиз кабыл албай койгон эле. Андагы мүчүлүштөрдү оңдоо, жойдуруу максатында Х. Карасаевдин орфографиялык сөздүгүн кайрадан толуктап, бастырып чыгарууну коомчулук талап кылууда.

Соңку редакцияны толуктап жана тактап чыккан топ:

Ибрагимов Сүйүнбек – филология илимдеринин доктору, профессор, улуттук комиссиянын мүчөсү, жумушчу топтун жетекчиси.

Абдесов Нургалый – улуттук комиссиянын мүчөсү, КРдин Эмгек сиңирген мугалими.

Биялиев Абак – Ж. Баласагын атындагы КУУнун профессору.

Маразыков Турусбек – филология илимдеринин доктору, профессор, улуттук комиссиянын мүчөсү.

Кыргыз тилинин алфавити

Тамгалардын жазылышы	Тамгалардын айтылышы	Тамгалардын жазылышы	Тамгалардын айтылышы
Аа	а	Пп	пэ
Бб	бэ	Рр	эр
Вв	вэ	Сс	эс
Гг	гэ	Тт	тэ
Дд	дэ	Уу	у
Ее	е (йе, э)	Үү	ү
Ёё	йо	Фф	эф
Жж	жэ	Хх	ха
Зз	зэ	Цц	цэ
Ии	и	Чч	чэ
Йй	ий	Шш	ша
Кк	ка	Щщ	ща
Лл	эл	Ъъ	ажыратуу
Мм	эм		белгиси
Нн	эн	Ыы	ы
Ңң	ың	Ьь	ичкертүү
Оо	о		белгиси
Өө	ө	Ээ	э
		Юю	йу
		Яя	йа

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЖАЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

I. Тыбыш, тамга жана алфавит

1-§. Кыргыз адабий тилинде 39 тыбыш бар: он төрт үндүү, жыйырма беш үнсүз.

Үндүүлөрдүн сегизи – кыска: **а, э, о, ө, ы, и, у, ү**; алтоо – созулма: **аа, ээ, оо, өө, уу, үү**; жетөө – жоон: **а, аа, о, оо, ы, у, уу**; жетөө – ичке: **э, ээ, ө, өө, и, ү, үү**.

Үнсүздөрдүн алтоо – уяң: **м, н, ң, р, й, л**; сегизи – жумшак: **б, в, д, ж, дж, з, г, г(гы)** он бири – каткалаң: **п, ф, с, ш, щ, ч, х, к, к (кы), т, ц**.

2-§. Кыргыз тилиндеги тыбыштар 36 тамга менен белгиленет: **Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Њң, Оо, Ыы, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъь, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя**.

3-§. Созулма үндүүлөр кош тамга менен белгиленет: **аа, ээ, оо, уу, үү, өө**.

Аары, саат, жаа, жээк, бээ, оор, боор, жоо, өөн, мөөн, төө, уук, суур, буу, жүүн, күү, жөө, тоо, көө, ээр, суроо ж. б.

II. Тыбыштардын жазылышы

1. Үндүү тыбыштардын жазылышы

4-§. Жазууда э тамгасы төмөнкүчө колдонулат:

1. Кыргыз тилиндеги сөздөрдө э тыбышы сөздүн башталышында келсе, э тамгасы менен, сөз ортосунда жана сөз аягында үнсүз тыбыштардан кийин келген учурларда **е** тамгасы менен белгиленет, ал эми созулма түрү бардык учурда **ээ** болуп жазылат. М.: сөз башында – **эгин, эки, элик, эр, эски**, сөз ортосунда жана сөз аягында үнсүз тыбыштардан кийин – **бет, жер, желек, темир, тирек, кетмен, беде, бетеге, кеңешме, кереге**, ар түрдүү орундарда – **элек, эмгек, эне, эрте**, созулма түрүндө: **ээр, жээк, жээн, керээз, мээр ж. б.**

2. Орус тилинен же орус тили аркылуу чет тилдерден кирген бир катар сөздөрдө жана энчилүү аттарда айтылыш өзгөчөлүгүн айрыкча белгилеп көрсөтүү максатында сөз башында, үндүүлөрдөн кийин жана үнсүздөрдөн кийин да **э** жазы-

лышына жол берилет. М.: сөз башында – экватор, экономика, экран, экскурсия, экзамен, энергия, экспедиция; үндүүлөрдөн кийин – аэродром, аэропорт, поэзия, статуэтка, фэзтон, алоэ, үнсүздөрдөн кийин – мэр, сэр, Чжу Дэ, Улан-Удэ.

5-§. Үндүү тыбыштар менен аяктаган сөздөргө үндүү тыбыш менен башталган мүчө уланганда үндүүлөрдүн бири түшүп калат: бала+ым=балам, эне+ым=энем, тара+ын=таран, укта+ып=уктап.

6-§. Уңгу сөздөрдө болсун же сөзгө мүчө уланганда болсун, оо, уу созулма үндүүлөрү йоттошкон тыбыштардан же й тыбышынан кийин катарлаш келген учурларда алардын айкалышы ёо, юу түрүндө жазылат: аюу, коюу, боё+оо=боёо, ая+оо=аёо, тая+оо=таёо, жай+уу=жаюу, кой+уу=коюу ж. б.

2. Үнсүз тыбыштардын жазылышы

7-§. Төл сөздөрдүн аягында б, в, д, ж, г тыбыштары колдонулбайт, бирок өздөштүрүлгөн герб, клуб, араб, гараж, парад, эпилонг сыяктуу сөздөрдө сакталат.

8-§. Төл сөздөрдө р тыбышы сөз башына келбейт, ошондуктан раазы, рас, раак сөздөрү ыраазы, ырас, ыраак түрүндө жазылат.

Эскертиңиз: араб, фарс, орус ж. б. тилдерден кирген кээ бир сөздөр төмөнкүчө жазылат: рамазан, раис, рубай, рабат, расмий, райкан, рухий.

9-§. Б тамгасынын жазылышы

б тыбышы эки үндүүнүн ортосунда жылчыкчыл в тыбышына окшош айтылса да, жазууда б тамгасы менен жазылат: ооба, аба, собол («суроо» маанисиндеги сөз), өбөлгө, обон, үбөлүк, кубаныч, убал, добуш ж. б.

10-§. Г тамгасынын жазылышы

1. Сөздөгү же муундагы жоон же ичке үндүүлөрдүн катышына карай г тамгасы эки түрдүү тыбыштык милдет аткарат.

2. Жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдө жана муундарда г тамгасы түпчүл г (гы) тыбышын билдирет: ага, агыш, айгыр, бугу, булгаары, гана, жоогазын, жыргал, кургак, шагыл.

3. Ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдө жана муундарда г

тамгасы орточул **г (ги)** тыбышын билдирет: **гүл, дөңгөлөк, илгич, кемеге, тегирмен, үгүт, чегедек, эгин.**

4. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө жоон жана ичке үндүүлөр менен келген муундарда да **г** тамгасы орточул **г (ги)** тыбышын билдирет: **газ, галстук, гигиена, госпиталь, градус, агитатор, агроном, бригада.**

5. Бир катар сөздөрдө **г** тыбышы сөздүн эң аягына келгенде, каткалаң **к** тыбышы сыяктуу айтылат. Бирок, жазууда **г** тыбышы сакталып кала берет: **педагог (айтылышы) – педагог (жазылышы), налог (айтылышы) – налог (жазылышы), диалог (айтылышы) – диалог (жазылышы), демагог (айтылышы) – демагог (жазылышы), залок (айтылышы) – залок (жазылышы).**

11-§. Ж тамгасынын жазылышы

Кыргыз тилиндеги **ж** тыбышы менен орус тилинен кабыл алынган сөздөрдөгү **ж** тыбышынын айтылышы бири-бирине туура келбесе да, бул эки тыбыш бир гана тамга аркылуу берилет: **жашыл, желек, жигит, жолборс, жөнөкөй, жумшак, жүн, жыгач, жандарм, жюри, пейзаж, мажбур, муктаж.**

12-§. К тамгасынын жазылышы

Сөздөгү же муундагы жоон, ичке үндүүлөрдүн катышына карай **к** эки түрдүү тыбыштык милдет аткарат.

Жоон үндүүлөр катышып түзүлгөн муундарда **к** тамгасы түпчүл **к (кы)** тыбышын билдирет: **кагаз, как, кайчы, кокту, кокустук, кургак, кызык, аксак, мокок, окуу, сактык, тамак, укук.**

Ичке үндүүлөр катышып түзүлгөн сөздөрдө жана муундарда **к** тамгасы орточул **к (ки)** тыбышын билдирет: **кедей, кекилик, кийим, кичинекей, көгүчкөн, күлкү, ичке, айыпкер, эшик.**

3. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө жоон жана ичке үндүүлөр менен келген муундарда да **к** тамгасы орточул **к (ки)** тыбышын билдирет: **кадр, казарма, картон, климат, кодекс, курорт, край, лектор, полковник, тактика, факультет, хоккей, экспонат.**

13-§. ф, х, ц, щ тамгаларынын жазылышы

1. Алфавиттен орун алган **ф, х, ц, щ** тамгалары дээрлик орус тили аркылуу кирген сөздөрдө колдонулат: **фабрика,**

фамилия, ферма, фляга, цемент, цех, патефон, плащ, художник, цензура, футбол, химия, экскаваторщик, цирк, циркуль, щетка.

2. Кыргыз тилинде **ф** тамгасы айрым тууранды жана сырдык сөздөрдө, ошондой эле кээ бир энчилүү аттарда гана колдонулат: **Уф! Күндүн ысыгын карачы. Бөф! Жыты жаман экен. Фатима, Фарида (кишинин аттары).**

3. Кыргыз тилинде **х** тамгасы **хан, пахта** деген сөздөрдө, **ха-ха, ах, бах, төх** сыяктуу сырдык же тууранды сөздөрдө гана колдонулат.

4. Араб, иран тилдеринен кирип, айрым тектеш тилдерде **х** аркылуу айтылып жана жазылып жүргөн **рахмат, рахат, хурма, хурсант, хуштар** сыяктуу сөздөрдүн кыргызча **к** аркылуу айтылышына жана жазылышына да жол берилет: **ыракмат, ыракат, курма, курсант, куштар.**

3. Йоттошкон е, ё, ю, я тамгаларынын жазылышы

14-§. Йоттошкон е тамгасы төмөнкү учурларда жазылат:

1. Үндүү **и** тыбышынан кийин йоттошкон **йэ** тыбышын билдирүү үчүн колдонулат: **тиешелүү, тиер-тийбес, чие, чие-ленген.**

2. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө сөз башында жана үндүүлөрдөн кийин **йэ** тыбышын билдирет: **Европа, Египет, Евангелие, траектория, реестр, диета, иероглиф, клиентура, проект, уезд.**

3. Аягы **й** тыбышы менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган же үндүү тыбыштан турган көбүнчө чакчыл **-а (-е)** мүчөсү уланганда жазууда **йе** же **йэ** түрүндө берилбестен, **е** тамгасы аркылуу гана берилет: **кий – киет, чий – чиет, кеңей – кеңеет.** Булардын **кийет, чийет, кеңейет** же **кеңейет** болуп жазылышына жол берилбейт.

15-§. Кыргыз тилинде ё тамгасы төмөнкү учурларда колдонулат:

1. **ё** тамгасы уңгу сөздөрдө үндүүлөрдөн, көбүнчө **о** тамгасынан кийин гана жазылып, татаал **йо (й+о)** тыбышынын ордуна жүрөт: **боё, боёк, коён, оён.** Бул сыяктуу сөздөр **бойо, бойок, койон, ойон** түрүндө **йо** менен жазылбайт.

2. **Кой, сой, чой, той** сыяктуу аягы – **ой** менен бүткөн уңгу сөздөргө **о** тыбышы менен келген мүчөнүн айкалышы **йо** аркылуу **койот, сойот, чойот, тойот** болуп жазылбастан, **ё** тамгасы менен берилет **сой – соёт, чой – чоёт, той – тоёт, тоёюн, боёюн, коёюн**.

3. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө **ё** тамгасы төмөнкүчө колдонулат:

– сөз башында үндүүлөрдөн кийин **ё** тамгасы **йо (й+о)** тыбыштарынын ордуна жүрөт: **ёлка, заём**.

– бир катар сөздөрдө **ё** тамгасы үнсүздөрдөн кийин **о** тыбышынын ичке айтылышын билдирүү үчүн колдонулат: **вертолёт, самолёт, суфлёр, актёр**.

– **ё** тамгасы **ф** тамгасынан кийин кээ бир энчилүү аттарда жана чет тилдерден кирген айрым сөздөрдө гана жазылат: **Фёдор, шофёр**.

– орус тили аркылуу кирген бир катар сөздөрдө **ж, ч, щ** тыбыштарынан кийин **ё** тамгасынын жазылышы учурайт: **дирижёр, стажёр, зачёт, счёт, счётчик, щёлочь, щётка**.

– төмөнкүдөй кабыл алынган сөздөр **ё** тамгасы менен эмес, **йо** тамгалары менен жазылат: **йод, район, майор, Нью-Йорк**.

16-§. Кыргыз тилинде **ю** тамгасы төмөнкү учурларда колдонулат:

1. Уңгу сөздөрдө **ю** тамгасы **й+у** тамгаларынын ордуна жүрөт: **куюн, оюн, уюм, чоюн**.

2. Аягы **й** менен бүткөн сөздөргө таандык мүчөлөр же **-ын, -ыл, -ыш** сыяктуу үндүү менен башталган мүчөлөр уланганда тыбыштык **йу** айкалышы **ю** тамгасы менен берилет: **кой+ым=коюм, кой+ың=коюң, той+ын=тоюн, сой+ыш=союш ж. б.**

3. Аягы **й** тыбышы менен бүткөн сөздөрдөн кийин созулма **-уу** мүчөсү келген учурларда, алардын айкалышы **йуу** түрүндө жазылбастан: **юу** түрүндө жазылат: **кой+уу=коюу, сой+уу=союу ж. б.**

4. Жазууда **ю** тамгасы орус тили аркылуу кирген сөздөрдө орус тилиндеги маанисин толук сактап, бир бүтүн тыбыш катары колдонулат: **бюст, жюри, парашют, бюро**.

17-§. Кыргыз тилинде **я** тамгасы төмөнкү учурларда колдонулат:

1. Уңгу сөздөрдө **й** жана **а** тыбыштарынын айкалышын билдирет: **аяк (айак), аянт (айант), баянда (байанда), даяр (дайар), уят (уйат).**

2. Аягы **й** менен бүткөн сөздөрдөн кийин **а** тыбышы менен башталган мүчө уланган кезде **я** тамгасы колдонулат: **жай+а+т=жаят, кый+а+быз=кыябыз (кыйабыз эмес), жый+ар=жыяр (жыйар эмес).**

3. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө **я** тамгасы орус тилиндеги маанисин толук сактап, бир бүтүн тыбыш катары колдонулат: **авиация, акация, галерея, снаряд, идея, маяк.**

III. Баш тамгалардын жазылышы

18-§. Сүйлөм баш тамга менен башталып жазылат. **Эмгек – бакыт. Биз – элибиздин маданий байлыгына мурасчыбыз.**

19-§. Сүйлөмдүн же энчилүү аттын башына келген созулма үндүүнүн биринчи тамгасы баш тамга, экинчиси кичине тамга менен жазылат: **Аалам, Оорук-Там, Уулум, Ээрден, Аалы ж. б.**

20-§. Энчилүү аттар баш тамга менен жазылат (VI бөлүмдү караңыз).

IV. Жөнөкөй сөздөрдүн жазылышы

1. Уңгу сөздөрдүн жазылышы

21-§. Айрым тыбыштары орун алмашып, эки түрдүү айтылган уңгу сөздөрдүн эки түрүнө тең жазууда жол берилет: **айыр//айры, күмөн//күнөм, убакыт//убакты, кайры//кайыр, бакыт//бакты ж. б.**

22-§. Айрым сөздөрдүн бир же бир нече тыбышынын түшүрүлүп же түшүрүлбөй сакталып айтылган эки түрүнө тең жазууда жол берилет: **алга//алдыга, кең//кеңири, нак//накта, чуму//чумку, бүкүл//бүкүлү, силк//силки, теңир//теңири ж. б.**

23-§. Сөз башында **н** тыбышы түшүрүлбөй жазылат: **найза, намыс, нарк, нокто, начар, нөшөр, ноюбас, ным, нике ж. б.** Ал эми **нечен-эчен, небак-эбак, нары-ары** болуп айтылган сөздөрдүн эки түрүнө тең жазууда жол берилет.

Эскертиң: бул өңдүң сөздөрдүн толук тизмеси орфографиялык сөздүктө берилет.

2. Сөз мүчөлөрүнүн жазылышы

24-§. Аягы **р** тыбышы менен бүткөн сөзгө **-лык, -луу, -ла** мүчөлөрү жалганганда, мүчөнүн башындагы **л** тыбышы **д** тыбышына өтүп да, өтпөй да айтылган эки түрүнө тең жазууда жол берилет: **карлуу//кардуу, түрлө//түрдө, шаарлык//шаардык ж. б.**

25-§. Чакчыл **-а (-й)** мүчөсү уланган сөздөн кийин **1-жактын** жак мүчөсү келсе, жак мүчөнүн кыскарып, **-м** жана толук **-мын** болуп айтылган эки түрүнө тең жазууда жол берилет: **келем – келемин, окуйм – окуймун, алам – аламын, барам – барамын ж. б.**

26-§. Өткөн чактын **-ган** мүчөсүнөн кийин **1-жактын** жак мүчөсү келсе, булардын **-ганмын, -гамын, -гам** болуп өзгөрүп же кыскартылып айтылган түрлөрүнүн бардыгына тең жазууда жол берилет: **келгенмин – келгемин – келгем, барганмын – баргамын – баргам, окуганмын – окугамын – окугам ж. б.**

27-§. Таандык мүчө уланган сөздөн кийин илик, барыш, табыш, чыгыш жөндөмө мүчөлөрү келсе, жөндөмө мүчөлөрүнүн кыскарган түрүнө да, толук түрүнө да жазууда жол берилет: **энемдин – энемин, энемди – энеми, энемден – энемен, энеңдин – энеңин ж. б.**

28-§. **1–2-жактын** жекелик мүчөлөрүнөн кийин жалпы таандык **-ныкы** мүчөсү уланганда, мүчөнүн толук жана кыскарган эки түрүнө тең жазууда жол берилет: **баламкы//баламдыкы, иницки//ининдики, агамкы//агамдыкы, эжеңки//эжеңдики.**

29-§. Чыгыш жөндөмөдө турган мезгил тактоочтордун кыскарган түрүнө да, толук түрүнө да жазууда жол берилет: **байыртан//байыртадан, илгертен//илгертеден, эмитен//эмитеден, азыртан//азыртадан.**

30-§. **-оо, -уу, -өө, -үү** мүчөлөрүнөн кийин **-чы** мүчөсү уланып жасалган атооч сөздөр уңгудагы үндүүгө карата өзгөрүп, **жазуучу, тергөөчү, ширетүүчү, бургулоочу** түрүндө жазылат.

31-§. Адат өткөн чактын **-чу** мүчөсү уланган этиш сөздөр **жазчу, тергечү, ширетчү, бакчу, иштечү** түрүндө гана жазылат.

Эскертүү: этиш сөздөрдүн -ычу, -учу, -үчү формасында жазылышына жол берилбейт: барычумун эмес, барчумун; келүчүмүн эмес, келчүмүн ж. б.

32-§. Башка тилдерден өздөштүрүлүп, аягы жумшак үнсүз **б, в, г, д, ж** тыбыштары менен бүткөн сөздөргө уланган мүчөнүн башкы үнсүзү каткалаңдашып айтылганы менен, жазууда ага жол берилбейт: педагогко эмес, педагогго; Калининградта эмес, Калининградда; Гамбургка эмес, Гамбургга; Алиевтин эмес, Алиевдин ж. б.

33-§. Аягы **к, п** тыбыштары менен бүткөн сөздөргө үндүүдөн башталган мүчө жалганса, алар **г, б** тыбыштарына өтүп айтылышы боюнча жазылат: көк+ыш=көгүш, бак+ар=багар, чап+уу=чабуу, китеп+ы=китеби, бак+ың+да=багыңда, топ+ым=тобум ж. б.

Эскертүү: тууранды сөздөрдө бул тыбыштар жумиарбайт: такылда, чакылда, бапылда, тапылда ж. б.

34-§. Аягы уяң үнсүз менен бүткөн сөздөргө таандык мүчө уланганда, уңгунун тыбыштык түзүлүшүнүн өзгөрүп да, өзгөрбөй да жазылышына жол берилет: карыным – кардым, мурунүң – мурдуң, эриниң – эрдиң, ийиниң – ийниң ж. б.

35-§. Үндүү тыбыш менен аяктаган этиш сөзгө **-ар** мүчөсү жалганса, бул мүчө уланган муундагы үндүүнүн созулуп айтылыш формасына жазууда жол берилет: иште+ар=иштээр, башта+ар=баштаар, ойло+ар=ойлоор, кара+ар=караар ж. б.

Эскертүү: Ы жана И тыбыштары менен аяктаган этиш сөзгө арсар келер чактын –ар мүчөсү жалганса, соңку муундагы үндүү созулуп айтылат, бирок жазууда буга жол берилбейт: ири+ар=ирир, чири+ар=чирир, байы+ар=байыр, жиби+ар=жибир, ысы+ар=ысыр, ээрчи+ар=ээрчир.

36-§. Үнсүз менен аяктаган этишке **-ар** мүчөсү жалганса, соңку муундагы үндүү созулуңку айтылат, бирок буга жазууда жол берилбейт: бар+ар=барар, кел+ар=келер, сат+ар=сатар, жүр+ар= жүрөр ж. б.

37-§. Аягы **м, п** тыбыштары менен бүткөн этиш сөздөргө чакчыл **-ып** мүчөсү жалганганда, уңгу да, мүчө да тыбыштык жактан өзгөрүп, созулуп айтылгандыктан, андай сөздөр угулушу боюнча жазылат: эм+ып=ээмп, сеп+ып=сээп, өп+ып=өөп, чап+ып=чаап ж. б.

38-§. Аягы **н** тыбышы менен бүткөн сөздөргө **к, г, б, м** тыбыштарынын бири менен башталган мүчө жалганса, **н** тыбышынын **ң** же **м** тыбышына өтүп айтылышы мүмкүн, бирок жазууда жол берилбейт: **түңкү** эмес, **түнкү**; **түмбү** эмес, **түнбү**; **күңгө** эмес, **күнгө** ж. б.

39-§. Аягы **з** тыбышы менен бүткөн сөзгө **с, ч** тыбыштары менен башталган мүчө жалганса, сөздүн угулганындай жазылышына жол берилбейт: **сөссүз** эмес, **сөзсүз**; **касса** эмес, **казса**; **тоссо** эмес, **тозсо** (эскирсе); **асчылык** эмес, **азчылык** ж. б.

40-§. Аягы **ч** тыбышы менен бүткөн сөзгө **с, ч, т** тыбыштарынан башталган мүчө жалганса, **ч** тыбышынын **ш** тыбышына өтүп айтылат бирок жазууда жол берилбейт: **ушсуз** эмес, **учсуз**; **кашты** эмес, **качты**; **уушта** эмес, **уучта**; **чашса** эмес, **чачса** ж. б.

41-§. Күчөтмө маанидеги **кап-, көп-, кып-, кип-, күп-, жеп-, чоп-, оп-, ып-, жап-, беп-** ж. б. у. с. формалар негизги сөз менен бирге жазылат: **капкара, капкайдан, капкачан, күпкүндүз, кипкичине, бепбекер, көпкөк, жепжеңил, чопчоң, опондой, аппак, жыпжылуу, мупмуздак, ыпысык, жапжалгыз.** Ошондой эле **тепедентең, тепетең, тападантак, тапатак, чападанчак, чапачак** деген сөздөр да бирге жазылат.

42-§. Башка тилдерден өздөштүрүлгөн **на-, бей-, анти-, контр-, ди-** сыяктуу префикстер өзү айкашкан сөздөр менен бирге жазылат: **бейадеп, бейкүнөө, бейбаш, бейжай, бейтааныш, нааразы, натуура, бейкам, бейкапар, антидүйнө, контрреволюция, диалог** ж. б.

V. Татаал сөздөрдүн жазылышы

1. Бириккен сөздөрдүн жазылышы

43-§. Тыбыштык түрү өзгөрүп, түгөйлөрү өз ара бириккен сөздөр бирге жазылат: **бүгүн, быйыл, кайер, жыңайлак, жылаңач, жылаңбаш, унчук, кайната, байке, агайын, былтыр, бүрсүгүнү, антип, минтип, ушинтип, ошентип, ж. б.**

2. Кошмок сөздөрдүн бирге жазылышы

44-§. Лексикалык мааниси күңүрттөнүп, өз алдынча колдонулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган сөздөр менен толук маа-

нилүү сөздөрдүн айкашын түзүп, бир маани берип турган кошмок сөздөр бирге жазылат: **карамүртөз, кечкурун, көбүнесе, арабөк, балжууран, карагат, алмончок ж. б.**

45-§. Жанаша айтылган эки сөздүн биринчиси уяң үнсүз менен аяктап, кийинкиси каткалаң үнсүз менен башталып колдонулса, каткалаң үнсүз жумшарып айтылат, бирок жазууда ага жол берилбейт жана айрым-айрым жазылат: **тилгат** эмес, **тил кат**; **коңгарга** эмес, **коң карга, колгап** эмес, **кол кап**; **ишенимгат** эмес, **ишеним кат**.

46-§. Эки түгөйү тең өз алдынча лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн жасалган кошмок сөздөр бирге жазылат: **асыресе, тиригарак, жексур**.

3. Кошмок сөздөрдүн бөлөк жазылышы

47-§. Лексикалык маанисин жоготпой, өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөрдөн куралган кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей, айрым-айрым жазылат: **көз айнек, алп кара куш, таш бака, козу карын, ат кулак, ай балта, ат тиш, аш казан, айры куйрук, кош ооз, ач көз, көк жал, арык чырай, тогуз кат, үч эм, араң жан, кол жазма, басма сөз, көз караш, кол башчы, жол башчы, көз карандысыз, ак көңүл, кара кер, эл аралык, чыгыш таануу, тил таануу, ден соолук**.

48-§. Татаал сандардын ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат: **он бир, жүз элүү эки, бир миң тогуз жүз токсонунчу, он беш, жыйырма үч, он эки, кырк бешинчи**.

49-§. Татаал этиштин ар бир түгөйү айрым жазылат: **чуркап кел, жүгүрүп чык, отура тур, уктап ал, күтө тур, сүйлөп жатты, айттырып ий, кете бер, алып барып кел, таап кел, алып барып бере кой, сурап чыга кал, жыгылып кете жаздап барып токтоду, келе жатат ж. б.**

Эскертиң: «жат» деген жардамчы этиш кыскарып «ат» болуп айтылса, ал негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат: баратат, келатат ж. б.

50-§. Зат атооч менен этиштен куралган кошмок сөздөр да айрым жазылат: **жардам кыл, жардам эт, кол шилте, кол сал, баш ийдир, салам бер, баш тарт, азап чек, өч ал, кол кой, таасир эт, өмүр сүр, курман бол ж. б.**

51-§. Кошмок сөз түрүндөгү татаал сын атооч менен тактоочтордун ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат: **көк ала, кара**

күрөң, мала кызыл, кара көк, кызыл чийкил, ак саргыл, сары ала, кара ала, кер кашка, кара тору (*татаал сын атоочтор*), бир кезде, ар качан, ар күнү, таң эртең менен, эртең менен эрте, таңга маал, кечке жуук, кеч бешимде, түн ичинде, бир паста (*татаал тактоочтор*).

52-§. Туруктуу сөз айкашынын (фразеологизм) ар бир сөзү бөлөк жазылат: **эшек такалаган, тили буудай куурган, кара кылды как жарган, колтугуна суу бүркүү, жумурткадан кыр издөө, камырдан кыл суургандай, мурдун балта кеспеген, талпагын ташка жаюу ж. б.**

53-§. Тууранды, сырдык, модалдык сөздөр, байламта, жандооч, бөлүкчөлөр толук маанилүү сөздөр менен тизмектешип айтылганда, алардын ар бири бөлөк-бөлөк жазылат: **өтө кооз, ого бетер, бар эле, сен го, эң сонун, бах чиркин, алуу керек, ат менен келди, адам сымал, киши шекилдүү, ага сөрөй, чогулуштан кийин, мага чейин, тоого дейре, ар нерсе, ар ким, кимдир бирөө, эч качан, эч жерде, эч нерсе, ар качан ж. б.**

Эскертүү: эчтеке, эчтеме, эчтемке, бирдемке, бирдеңке, бирдеме сыяктуу сөздөр бирге жазылат.

4. Кыскартылган сөздөр жана алардын жазылышы

54-§. Башкы тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөр баш тамга менен жазылат: **УИА (Улуттук илимдер академиясы), КУУ (Кыргыз улуттук университети), УАК (Улуттук аттестациялоо комиссиясы).**

55-§. 1. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда, кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө кичине тамга менен жазылат: **КРдин, БУУга, КУУнун, УАКтын, МАИнин, КТРдин ж. б.**

56-§. Биринчи муундарынан кыскартылган жалпы татаал сөздөр кичине тамга менен башталып, бирге жазылат: **химфак, филфак, физприбор, турфирма ж. б.**

5. Кош сөздөрдүн жазылышы

57-§. Кош сөздөрдүн бардык түрү ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат: **сак-саламат, аман-эсен, күч-кубат, эки-үч, улам-улам, бала-бакыра, үй-бүлө, ыпыр-сыпыр, тарс-турс, жылт-жулт, жүрүм-турум, каада-салт ж. б.**

VI. Энчилүү аттардын жазылышы

58-§. 1. Адамдын бир сөздөн турган ысымы, аты-жөнү, теги, жашыруун аты, кошумча аты баш тамга менен башталып жазылат: **Улан, Нурлан, Кубан, Нур, Урмат, Аян, Кыял, Балка, Жанчар, Чынар, Анар, Асел, Жалын, Толкун, Салкын, Ырыс, Чолпон, Тынай, А. Токомбаев (Балка), А. Убукеев (Кубат) ж. б.**

2. Эки же андан көп сөздөн турган адам аттары баш тамга менен башталып, айтылышынча бирге жазылат: **Султанмурат, Эсенгелди, Сатыбалды, Кожакмат, Элтегин, Сонунбала, Мамбеткалый, Абдыкадыр, Асылбүбү, Өмүргазы, Балыгооз, Саргуна, Жеңижок, Аткантаң, Айсара, Элмира ж. б.**

*Эскертүү: адамга гана тиешелүү өзгөчөлүктү билдирген ылакап аттар **Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, Тоголок Молдо, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Бала Курман, Акыл Карачач** сыяктуу ысымдардын ар бири баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат.*

3. Адамдын ысымына, аты-жөнүнө уулу, кызы, келини деген сөздөр (башка тилдердеги оглы, заде ж. б. сыяктуу) кошулуп айтылса, булар кичине тамга менен айрым жазылат. **Касым Тыныстан уулу, Буудайбек Сабыр уулу, Назира Аалы кызы.**

*Эскертүү: атасынын же чоң атасынын ж. б. атынан кийин тегин деген сөз колдонулса, ал сөз бирге жазылат (**Тынчтыкбек Чоротегин, Кожогелди Култегин**).*

4. Азамат **Алтай, Аман Саспай, Ашым Жакыпбек** сыяктуу адам аттарын жазууда адегенде өз ысмын, андан соң атасынын атын жазууга жол берилет.

5. Кыргыз тилиндеги адам аттарынын аягына **ь** белгиси жазылбайт: **Асель, Назгүль, Эмиль эмес, Асел, Назгүл, Эмил.**

6. Адам аттарына **-лык, -чы, -чыл, -изм** мүчөлөрү уланганда, алар жалпы ат катары колдонулат да, кичине тамга менен жазылат: **марксизм, манасчы, лениндик, гегелчил.**

59-§. Мифологиялык түшүнүктөргө байланыштуу татаал энчилүү аттардын биринчиси баш тамга, кийинкиси кичине тамга менен айрым жазылат: **Адам ата, Обо эне, Умай эне, Баба дыйкан, Ойсул ата, Чолпон ата, Камбар ата, Зеңги баба, ж. б.**

60-§. Орус же башка тилдерге тиешелүү ысымдар, орус тилинин орфографиясынын нормасына ылайык жазылат: **Фердинанд де Соссюр, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен, Бонч Бруевич, Жан Жак Руссо, Салтыков Щедрин, Иоганн Себастьян Бах** ж. б.

*Эскертүү: орус тилинде **дж** аркылуу белгиленип жүргөн **Джек, Джонсон, Кембридж, Джеймс, Джордж Сорос, Джолдошов, Джаныбеков** сыяктуу сөздөр кыргыз тилиндеги **ж** аркылуу гана **Жек, Жонсон, Кембриж, Жеймс, Жорж Сорос, Жолдошов, Жаныбеков** түрүндө жазылат.*

61-§. Урук, уруу, эл аттары (этнонимдер) кичине тамга менен башталып (**солто, саяк, кыдык, орус, хакас**), татаал түзүлүштөгүлөрү айтылышынча бирге жазылат: **сарбагыш, карабагыш, боркемик, каракытай, бешкүрөң, чакчабай, акбилек, элчибай, отузуул** ж. б.

Эскертүү: Бир сөз ичинде созулма үндүүлөрдү катар жазууга жол берилбегендиктен, «куу уул» этноними айрым жазылат.

62-§. Астрономиялык энчилүү аттардын жөнөкөй жана татаал түрлөрү баш тамга менен жазылат: **Жер, Күн, Ай, Чолпон, Жетиген, Чоң Жетиген, Жети Каракчы, Алтын Казык, Үркөр, Саманчынын Жолу**

*Эскертүү: Эгерде **жер, күн, ай** деген сөздөр астрономиялык энчилүү ат эмес, жалпы ат маанисинде колдонулса, анда кичине тамга менен жазылат.*

Мисалы: **Бир ай болду. Бүгүн күн ысыды.**

63-§. Айбанат, куштардын энчилүү аттары (зоонимдер) баш тамга менен башталып, түгөйлөрү бириктирилип жазылат: **Акборчук, Аккула, Кербилек, Акшумкар, Бөрүбасар, Чалкуйрук, Гүлсарат, Телтору, Суречки, Сарала.**

64-§. 1. Географиялык жөнөкөй энчилүү аттар баш тамга менен жазылат: **Азия, Африка, Антарктида, Европа, Алай, Чүй, Сокулук, Тоң, Кемин, Балыкчы, Нарын, Гүлчө, Жазы** ж. б.

2. Кошмок сөз тибиндеги төмөнкүдөй татаал географиялык аттар (эгер лексикалык маанисин жоготпой, тилде өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөрдөн турса) арасына дефис белгиси коюлуп, баш тамга менен айрым-айрым жазылат: **Ак-**

Сай, Чоң-Сары-Ой, Кырк-Казык, Жети-Өгүз, Базар-Коргон, Кичи-Кум-Бел, Шамалды-Сай, Ысык-Көл, Соң-Көл, Ысык-Ата, Ала-Тоо, Торун-Айгыр, Төө-Ашуу, Кара-Балта, Жалал-Абад, Кара-Үңкүр, Кум-Төр, Чолпон-Ата, Камбар-Ата, Ак-Өлөң ж. б.

3. Эгерде географиялык татаал энчилүү аттардын бардык же айрым түгөйлөрү лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн турса, бириктирилип жазылат: **Кеңкол, Каракол, Чаткал, Улакол, Торугарт, Балгарт, Аламүдүн, Алайкуу, Көкөмерен, Каракужур, Мырзаке, Чалдыбар.**

4. Орус тилинен которулуп алынган географиялык аттардын ар бир сөзү баш тамга менен жазылып, бирок араларына дефис белгиси коюлбайт (мындай географиялык аттардын дефис коюлбай жазылышы орус орфографиясындагы эрежелерге негизделет, анткени бул сыяктуу аттар орус тилинде да дефис коюлбай жазылат): **Батыш Европа, Жакынкы Чыгыш, Ыраакы Чыгыш, Орто Азия, Борбордук Азия, Түндүк Америка ж. б.**

5. Кыргыз тилине которулбай алынган (орусча кандай айтылса, ошол калыбынча колдонулуп жүргөн) жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган татаал географиялык аттардын арасына дефис коюлуу же коюлбай жазылуу жагы орус орфографиясындагы принциптерге негизделет. Буга төмөнкүлөрдү мисал кылууга болот: **Кривой Рог, Ясная Поляна, Усть-Каменогорск, Ростов-на-Дону, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Сан-Франциско.**

6. Географиялык энчилүү аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу **-лык** мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат: **Алай//алайлык, Кашкар//кашкардык, Ысык-Көл// ысык-көлдүк, Нарын//нарындык.**

7. Айтылышы жана жазылышы ар түрдүү болуп жүргөн географиялык аттар кыргыз тилиндеги айтылышына ылайык жазылат: **Алматы, Анжыян, Кокон, Букар, Дүйшөмбү, Самарканд, Ташкент, Маргалаң, Турпан, Кордой, Жамбыл, Түркстан, Казан, Баки, Семей, Жергетал, Бешкен, Өскемен, Түркия ж. б.**

Эскертүү: I. арал, жарым арал, кырка тоо, жер, деңиз, океан, кысык, дарыя, канал, булуң, көчө, аянт, айыл ж. б. у. с. сөздөр географиялык энчилүү аттарга айкаша келсе, кичине

тамга менен бөлөк жазылат: Арал деңизи, Балкаш көлү, Суусамыр өрөөнү, Жазы дарыясы, Курил аралдары, Чоң-Муз-Төр жайлоосу, Алай тоо кыркасы, Чоң-Сары-Ой айылы ж. б.;

II. түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген сөздөр географиялык татаал энчилүү аттардын тутумунда баш тамга менен башталып, бөлөк жазылат: Түштүк-Батыш Азия, Түндүк Америка, Чыгыш Саян, Түштүк-Чыгыш Азия, Ыраккы Чыгыш, Батыш Европа, Түндүк Вьетнам, Чыгыш Казакстан, Түштүк Африка, Чыгыш өлкөлөрү ж. б. Эгерде түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сөздөр географиялык энчилүү аттардын тутумунда жалпы ат катары колдонулса, кичине тамга менен жазылат: Кыргызстандын түндүгү, Оштун түштүк тарабы, Ысык-Көлдүн чыгышы, Бишкек шаарынын батыш жагы ж. б.

65-§. Географиялык энчилүү аттар белгилүү жол каттамынын чегин билдирип турган учурда арасына сызыкча коюлуп, баш тамга менен айрым-айрым жазылат: Ош – Эркеч-Там – Кашкар жолу, Пекин – Үрүмчү – Алматы – Бишкек – Ташкент темир жол каттамы, Бишкек – Москва – Уфа – Бишкек каттамындагы самолёт.

66-§. Мамлекет, мамлекеттик жогорку органдардын жана эл аралык уюмдардын аталыштарынын бардык сөздөрү баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат: Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту, Иран Ислам Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Бириккен Улуттар Уюму, Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги, Шанхай Кызматташтык Уюму ж. б.

67-§. 1. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекеме, ишкана, коом, фонд, уюмдардын аталыштарынын биринчи сөзү баш тамга менен башталып, калгандары кичине тамга менен айрым-айрым жазылат: Билим берүү жана илим министрлиги, Майып балдарды колдоо фонду, Туризм жана спорт боюнча агенттиги, Чакан жана орто бизнести колдоо боюнча мамлекеттик фонд, Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия.

2. Мекемелердин курамындагы ички бөлүмдөрдүн наамы кичине тамга менен жазылат: **Кыргыз улуттук университети-нин кыргыз филология факультети, Тил жана адабият институтунун азыркы кыргыз тили сектору ж. б.**

68-§. Ордендердин, медалдардын, аттары тырмакчага алынбай, биринчи сөзү баш тамга, калгандары кичине тамга менен айрым жазылат: **Манас ордени, Баатыр эне ордени, Эне даңкы медалы, Эрдик медалы, Даңк медалы.**

69-§. Тарыхый окуя, майрамдардын аталыштарынын биринчи сөзү баш тамга менен башталып, калгандары кичине тамга менен айрым-айрым жазылат: **Жаңы жыл майрамы, Брест тынчтыгы, Тегеран келишими, Басма сөз күнү, Нооруз майрамы, Орозо айт ж. б.**

Эскертүү: майрамдын аты сан менен башталса, сандан кийинки сөз баш тамга менен жазылат: 1-Май, 9-Май ж. б.

70-§. Министр, президент, төрага, деректир, орун басар, доктор, академик, баатыр, эмгек сиңирген ишмер, маршал, генерал, катчы ж. б. кызмат орундарын, атайын наамдарды, илимий даражаларды билдирүүчү сөздөр энчилүү аттар менен кошо айтылганда да, кичине тамга менен жазылат: **Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынынш Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү, Ички иштер министрлигинин генерал-майору, филология илимдеринин доктору ж. б.**

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Баатыры өңдүү расмий аталыштардын бардык сөзү баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат.

71-§. Завод-фабрика, театр, ашкана, кафе, мейманкана, спорттук уюм, дүкөн, басма, мекеме, гүлбак, аянттардын энчилүү аттары тырмакчага алынып, баш тамга менен жазылат: **«Ала-Тоо» аянты, «Эркиндик» гүлбагы, «Байсуу» кафе-си, «Айсулуу» сулуулук салону, «Достук» мейманканасы, «Жыргал» мончосу, «Илим» басмасы, «Чолпон» бут кийим фабрикасы, «Кыял» бирикмеси.**

72-§. Адабият, сүрөт, музыка ж. б. өнөр чыгармаларынын, гезит-журнал, китептердин аттары тырмакчага алынып, би-

ринчи сөзү баш тамга менен жазылат: «Тоо арасында» романы, «Каныбек» романы, «Сынган бугу» күүсү, «Агым» гезити, «Узак жол» повести.

73-§. Эгерде көркөм чыгармалар анын каармандарынын аттарынан аталып, кош сөз катары айтылса, алар тырмакчага алынып, ортолоруна сызыкча коюлуп, баш тамга менен жазылат: «Жаныш – Байыш», «Саринжи – Бөкөй» эпостору, «Козу көрпөш – Баян сулуу» чыгармасы.

VII. Өздөштүрүлгөн сөздөрдүн жазылышы

74-§. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр, негизинен, орус орфографиясындагыдай жазылат: **жюри, бокс, аффикс, арбитраж, герб, банк ж. б.**

75-§. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден мурдатан өздөштүрүлүп, кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө баш ийдирилген сөздөр айтылышы боюнча жазылышына жол берилет: **белет, ашмүшкө, бардеңке, ирет, көзүр, саржан, мүштөк, момпосуй, тамеки, чыт, чиркөө, сот, борум, көпөс, жашик, самоор, керебет, үстөл, үтүк, пол, панар, бекет, кемсел, номур, мүнөт, мискей, шапке, шопур, жаркөп, машине, меш, деректир ж. б.**

76-§. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген айрым сөздөр кыргыз тилиндеги айтылышына ылайык фонетикалык түрү өзгөрүп (акыркы тыбышы түшүрүлүп же ага башка тыбыш кошулуп, же акыркы тыбыштын ордуна башка тыбыш колдонулуп) жазылышына жол берилет: **сутки эмес, сутка; ранг эмес, ранга; танк эмес, танка; ботинки эмес, батинке; каникулы эмес, каникул ж. б.**

77-§. Аягы **пп, тт, сс, мм** кош үнсүздөрү менен аяктаган сөздөргө ушул өңдүү тыбыш менен башталган мүчөлөр айкашса, үч окшош үнсүз катар келбейт, ошондуктан алардын бири түшүрүлүп жазылат: **киловатт+да=киловатта, киловатт+дан=киловаттан, класс+сыз=классыз ж. б.**

VIII. Ташымал

78-§. Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга бөлүнүү тартиби боюнча ташылат: **ки-теп, бо-ёк, то-ют, айтылган-дар, келген-дер, же ай-тылгандар.**

Созулма үндүү бир гана муун түзгөндүктөн, созулманы бири-биринен ажыратып ташымалдоого болбойт: **то-олордо** эмес, **тоо-лордо**; **бекинү-үчү** эмес, **бекинүү-чү**; **за-аркану-учу** эмес, **заар-кануучу**.

79-§. Бир муундан турган сөздөрдү бөлүктөргө ажыратып ташууга болбойт: **жол, ар, эл, тан, таан, суук, тоо, ээр, тарс, акт**.

80-§. Эки муундан турган **ага, ата, атак, аалам, аары, араа, эне, эшик, ээле, элек, өмүр, өтүк, ысык, оона, уула, унаа, ишен, имер** сыяктуу сөздөр да ташымалданбайт. Анткени бул сөздөрдүн бир үндүү тыбыштан турган муунун сап аягына калтырып, калган бөлүгү жаңы сапка ташып жазылбайт. Демек, бул сөздөр **а-га, а-та, а-так, аа-лам, аа-ры, а-раа э-не, э-шик, ээ-ле, э-лек, ө-мүр, ө-түк, ы-сык, оо-на, уу-ла, у-наа, и-шен, и-мер** болуп, муунга бөлүнүшү боюнча ташылбастан, бирге жазылат.

81-§. Ичкертүү (**ь**), ажыратуу (**ъ**) белгилери өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан бөлүнүп ташылбайт. Ошондуктан **батал-ьон, консул-ътация, раз-ъезд, под-ъезд** болуп ташылбастан, **батальон, консуль-тация, разъ-езд, подъ-езд** болуп ташылат.

82-§. Йоттошкон **я, ю, е, ё** тамгалары менен келген муундар бөлүнүп ташылбайт: **та-я, бо-ё, ю-билей, чи-е, акаци-я**.

83-§. Үндүү тыбыштардын арасына келген окшош эки үнсүз тыбыштар бири-биринен ажыратылып ташылат: **та-ккан** эмес, **так-кан**; **кана-ттуу** эмес, **канат-туу**; **ча-ппа** эмес, **чап-па**; **ка-сса** эмес, **кас-са**.

84-§. Башкы тамгаларынан кыскартылган **БУУ, КУУ, УАК, МАИ** сыяктуу сөздөрдү бир саптан экинчи сапка ташымалдап жазууга болбойт. Муундарынан кыскартылган сөздөрдү бир саптан экинчи сапка ташымалдоого болот: **хим-фак, мамбас (мамлекеттик басма)**.

85-§. Кишилердин кыскартылып алынган ысымы жана атасынын аты фамилиядан ажыратылып ташылбайт. **Т. М. Мамбетжунушовдун, Б. Т. Рысалиевдин Т. М. жана Б. Т.** кыскартылган бөлүгүн фамилиядан ажыратып, мурунку саптын аягына же жаңы саптын башына ташууга болбойт.

86-§. Цифрадан кийин келген **км, дм, м, см, т, ц, кг, г** сыяктуу чен бирдиктерди туюнткан кыскартылган сөздөрдү

цифрадан бөлүп, өзүнчө ташууга болбойт. Булар өзүнөн мурунку цифралар менен чогуу бир жерде жазылат: **10 км, 20 дм, 75 см; 10 г, 100 ц, 125 кг, 67 г.**

Эскертүү: жазуу эрежелеринде келтирилген мисалдарга окшош сөздөрдүн жалпы тизмеси ушул эреженин негизинде түзүлүүчү практикалык колдонмодо жана орфографиялык сөздүктө берилет.

IX. Дефис менен жазуунун эрежелери

87-§. Кайталанып айтылган сырдык сөздөр менен тууранды сөздөрдүн араларына да дефис коюлат: **Пай-пай-пай! Эмгек сүйгөн кишилер алп экен го! (Сыдыкбеков). Ха-ха-ха!.. Чүкө салган тулубум. Ташта, энеке! Кереги жок мунунун (Турсубеков).**

Кобур-собур эткен сөздөр, бирин-серин чакырышкан үндөр, тарс-тарс дабыштар Жапарга угулуп турду (Баялинов).

88-§. Эгер иреттик сан цифра аркылуу берилсе, анда дефис **-ынчы, (-нчы)** мүчөсүнүн ордуна, цифрадан кийин коюлат: **2008-жыл, 16-ноябрь, 4-класстын окуучусу, жыйналыштын 2-маселеси — эмгек тартиби жөнүндө.**

Эскертүү: 1. Рим цифрасынан кийин дефис коюлбай жазылат: XIX кылымдагы орус адабиятынын тарыхы. Кыргыздардын XVI–XVII кылымдардагы экономикалык жана саясий абалы. Окуу жылынын III чейреги.

2. Иреттик сан атоочтордун ордуна № белгиси коюлса, андан кийин дефис белгиси келбейт, анткени № белгисинин өзү иреттик маанини билдирет. Мисалы: № 69 орто мектеп, № 1 китепкана ж. б.

89-§. 1. Чамалама, топ сандардын арасына дефис коюлуп жазылат: **отуз-кырк чамалуу кой-эчки, 5-6 киши, төрт-бештен бөлүштүрүү, жашы 40-45 чамасында, беш-бештен, эки-экиден ж. б.**

2. Төмөнкүдөй кыскартуулар же толук айтылган сөздөр менен цифралардын арасына да дефис коюлат: **ТУ-154, ИЛ-62, АН-10, «Восток-1», Мерседес-600, Ауди-100, «Союз-9» космос кемеси, Пентиум-4 компьютери.**

90-§. Адамдардын илимий даражасын, адистигин, кызма-

тын, наамын, ченин же башка белгилерин көрсөтүүчү татаал сөздөр, жандама аныктоочтуу сөздөр да дефис аркылуу жазылат: **мүчө-корреспондент, зоотехник-селекционер, механизатор-айдоочу, акын-драматург, врач-терапевт, премьер-министр, генерал-лейтенант, экс-чемпион, статс-катчы ж. б.**

Эскертүү: Төмөнкү кызмат наамдары, аскердик чиндер дефис коюлбай жазылат: башкы кол башчы, улук лейтенант, медицина кызматынын капитаны.

91-§. Пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт-саат, тонна-километр, интернет-сайт, интернет-клуб, жарнактык-маалыматтык, акча-товар сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр да дефис аркылуу жазылат.

**КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ**

**ЖОГОРКУ КЕНЕШ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ТОКТОМ
2008-жыл, 26-июнь
№ 567

2002-жылдын 28-июнундагы 3 № 830-П
«Кыргыз тилинин орфографиясынын жаңы редакциясы
жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам
чыгаруу жыйынынын токтомуна өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү тууралуу

2002-жылдын 28-июнундагы 3 № 830-П «Кыргыз тилинин орфографиясынын жаңы редакциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сунушун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши **токтом кылат:**

1. 2002-жылдын 28-июнундагы 3 № 830-П «Кыргыз тилинин орфографиясынын жаңы редакциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин (тиркелет).

2. Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык мамлекеттик жана мамлекеттик эмес органдар, уюмдар жана ишканалар кыргыз тилинин жаңы орфографиясын киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен пайдаланууга милдеттендирилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кыргыз тилинин орфографиясынын жаңы редакциясын киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен колдонууга киргизүү боюнча тиешелүү чараларды көрсүн.

4. Ушул токтом кабыл алынган учурдан тартып күчүнө кирет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин
төрагасы

А. Тагаев

**КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ**

**ЖОГОРКУ КЕНЕШ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2008 г.

№ 567

**О внесении изменений и дополнений в постановление
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики 3 № 830-П от 28 июня 2002 года « О новой
редакции орфографии кыргызского языка»**

Рассмотрев предложение Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 3 № 830-П от 28 июня 2002 года «О новой редакции орфографии кыргызского языка», Жогорку Кенеш Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 3 № 830-П от 28 июня 2002 года «О новой редакции орфографии кыргызского языка» (прилагаются).

2. Обязать все государственные и негосударственные органы, организации и предприятия, находящиеся на территории Кыргызской Республики, использовать новую орфографию кыргызского языка с внесенными изменениями и дополнениями.

3. Правительству Кыргызской Республики принять соответствующие меры по введению в действие новой орфографии кыргызского языка с внесенными изменениями и дополнениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

**Төрага
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики**

А. Тагаев

**К Ы Р Г Ы З
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮ**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

**БУЙРУК РАСПОРЯЖЕНИЕ
БИШКЕК ш., ӨКМӨТ ҮЙҮ, 2008-жылдын 31-декабры,
№ 709-6 г. БИШКЕК. ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА**

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «2002-жылдын 28-июнундагы 3 № 830-П «Кыргыз тилинин орфографиясынын жаңы редакциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна ылайык:

1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга төмөнкүлөр сунушталсын:

- кыргыз тилинин жаңы орфографиясын өзүнчө басып чыгарууну уюштуруу жана аны менен Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык мамлекеттик мекемелерди Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондусуна каралган каражаттардын чегинде камсыз кылуу;

- мамлекеттик мекемелер тарабынан чыгарылган окуу китептеринин жана башка басма продукцияларынын тексттеринин мазмунун кыргыз тилинин орфографиясына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолорго ылайык келтирүү.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги республикадагы бардык билим берүү мекемелеринде кыргыз тилинин жаңы орфографиясын колдонууга киргизүүнү ишке ашырсин.

3. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 2009–2010-жылдардын аралыгында Кыргыз Республикасындагы калктуу конуштардын, жер-суулардын аталыштарын кыргыз тилинин жаңы орфографиясына ылайык келтирсин.

4. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык:

- административдик-аймактык түзүлүштөрдүн аталыштарын кыргыз тилинин орфографиясына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолорго ылайык келтиришсин;

- ушул буйрукту аткарууда тийиштүү аймакта жайгашкан бардык мекемелер менен уюмдарга көмөк көрсөтүшсүн.

Премьер-министр

И. Чудинов

**БУЙРУК РАСПОРЯЖЕНИЕ
БИШКЕК ш., ӨКМӨТ ҮЙҮ от 31 декабря 2008 года, № 709-р
г. БИШКЕК. ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА**

В соответствии с постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 3 № 830-П от 28 июня 2002 года «О новой редакции орфографии кыргызского языка»:

1. Рекомендовать Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики:

- организовать отдельное издание новой орфографии кыргызского языка и обеспечить им все государственные учреждения на территории Кыргызской Республики в пределах средств, предусмотренных Фонду развития государственного языка;

- привести в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в орфографию кыргызского языка содержание текстов учебников и другой издательской продукции, издаваемой государственными учреждениями.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики осуществить внедрение новой орфографии кыргызского языка во всех учреждениях образования республики.

3. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в течение 2009–2010 годов привести в соответствие с новой орфографией кыргызского языка указатели названий населенных пунктов, местностей и рек в Кыргызской Республике.

4. Главам местных государственных администраций и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:

- привести названия административно-территориальных образований в соответствии с изменениями и дополнениями в орфографию кыргызского языка;

- оказать содействие всем учреждениям и организациям, расположенным на соответствующей территории, в выполнении настоящего распоряжения.

Премьер-министр

И. Чудинов

М А З М У Н У

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил гимни	3
Кириш сөз.....	4
Кыргыз алфавити.....	7
Кыргыз тилинин жазуу эрежелери	8
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому	28
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу	30

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЖАЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

(Соңку редакциясы)

Басууга 15.05.19-ж. кол коюлду.
Кагаздын форматы 60х84¹/₁₆. Офсет кагазы.
Көлөмү 2,0 басма табак. Нускасы 1000. Заказ № 8

«Полиграфбумресурсы» басмаканасында басылды.
720071, Бишкек ш., Сүйүнбаев көч., 144/23
Тел.: (0 312) 43-20-75, (0 312) 43-19-51